

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 810 (КАЙРА КАРАЛГАН)

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

(2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгил
ичиндеги финансыйлык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1
Күчүнө кириүү күнү	2
Максаттары	3
Аныктамалар	4

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуу	5–7
Жол-жоболордун мүнөзү	8
Аудитордук пикирлердин формасы	9–11
Иштерди аткаруу мөөнөттөрү жана аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуун күнүнөн кийинки окуялар.	12–13

Жалпыланган финансыйлык отчеттуулукту камтыган документтердеги башка маалыматтар	14–15
---	-------

Жалпыланган финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду	16–21
--	-------

Эсепке алуу принциптерине карата таратууга, колдонууга же окурмандардын көңүлүн бурууга чек коюу	22
---	----

Салыштырмалуу маалыматтар	23–24
---------------------------------	-------

Жалпыланган финансыйлык отчеттуулук менен бирге берилген, аудиттен өтпөгөн кошумча маалымат	25
--	----

Аудитордун ассоциацияланышы	26–27
-----------------------------------	-------

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

ISA

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

Тапшырманы кабыл алуу	A1–A7
Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун жеткиликтүүлүгүн баалоо	A8
Аудитордук пикирлердин формасы	A9
Иштерди аткаруу мөөнөттөрү жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнөн кийинки окуялар	A10
Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документтердеги маалыматтар	A11–A16
Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду	A17–A23
Салыштырмалуу маалыматтар	A24–A25
Жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен бирге берилген, аудиттен өтпөгөн кошумча маалымат	A26
Аудитордун ассоциацияланышы	A27
Тиркеме. Көз карандысыз аудитордун жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуларынын мисалдары	

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 «Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмалар» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен бирге каралууга тийиш.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Аудиттин ушул эл аралык стандарты (АЭС) ошол эле аудитор тарабынан Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн финанссылык отчеттуулуктун негизинде даярдалган жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуу берүү тапшырмасы менен байланышкан аудитордун милдеттерин белгилейт.

Күчүнө кирүү күнү

2. Ушул стандарт 2016-жылдын 15-декабрында же андан кийинки күнү аяктаган мезгил ичиндеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттары

3. Аудитордун максаттары:
 - (a) жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырманы кабыл алуу мүмкүндүгүн аныктоо; жана
 - (b) жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырма кабыл алынган учурда:
 - (i) алынган далилдердин негизинде жасалган тыянактардын баалоосуна таянуу менен жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикир түзүү; жана
 - (ii) мындай пикирди билдируү үчүн анын негизи камтылган жаззуу жүзүндөгү пикирин так билдируү.

Аныктамалар

4. Төмөнкү терминдер ушул стандарттын максаттары үчүн төмөндө келтирилгендей маанилерге ээ:
 - (a) Колдонуулуучу критерийлер – жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик тарабынан колдонуулуучу критерийлер.
 - (b) Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук – Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитор тарабынан аудиттен өткөн

ISA

жана анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук.¹

- (c) Жалпыланган финанссылык отчеттуулук – финанссылык отчеттуулуктун негизинде түзүлгөн, бирок финанссылык отчеттуулукка караганда маалыматтарды аз камтыган, айрым убакыт аралыгындагы абалы боюнча ишкананын экономикалык ресурстары же милдеттенмелери жөнүндө финанссылык отчеттуулукка шайкеш түзүмдөлгөн түшүнүктүү жана убакыт аралыгында алардын өзгөрүүлөрүн камсыз кылуучу камсыз кылуучу өткөн мезгилдердин финанссылык маалыматы.² Ушундай өткөн мезгилдердин финанссылык маалыматын сипаттоо үчүн ар кандай юрисдикцияларда ар түрдүү терминология колдонулушу мүмкүн.

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуу

5. Аудитор ушул стандартка ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырманы, егерде финанссылык отчеттуулук аудитин ал жүргүзгөн болсо жана анын негизинде Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн болсо гана кабыл алыши мүмкүн (A1-пунктту караңыз).
6. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырманы кабыл алуудан мурда, аудитор төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш (A2-пунктту караңыз):
- (a) колдонулуучу критерийлер алгылыктуу болуп саналабы же жокпу аныктоо (A3–A7-пункттарын караңыз);
- (b) жетекчиликтен өзүнүн жоопкерчилигин моюнга алаарына жана түшүнөөрүнө карата ырастама алуу:
- (i) колдонулуучу критерийлерге ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн;
- (ii) жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларына аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата негизсиз тоскоолдугу жок жетүүнү камсыз кылуу (эгерде мыйзам же ченемдик актыда

¹ «Финанссылык отчеттуулук» термининин аныктамасы АЭС 200 «Көз карандысызы аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүүнүн» 13(f)-пунктунда келтирилген

² АЭС 200, 13(f)-пункту

- аудиттен өткөн финанссылык отчеттүрдүү болжолдуу пайдалануучуларга жалпыланган финанссылык отчеттүү милдеттүү түрдө берүү карапбаса жана жалпыланган финанссылык отчеттүү даярдоо үчүн критерийлер белгиленген болсо, мындай мыйзамдын же ченемдик актынын сыйпаттамасын жалпыланган финанссылык отчеттүүлүкка киргизүү); жана
- (iii) жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк жөнүндө аудитордук корутундуда жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк камтылганын жана аудитор ал жөнүндө корутунду даярдаганын көрсөтүүчү кайсы болбосун документке киргизүү;
- (c) жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк жөнүндө маалымдалуучу пикирдин формасын жетекчилик менен макулдашуу (9 – 11-пункттарды караңыз).
7. Эгерде аудитор колдонуулуучу критерийлер ылайыксыз деген тыянаака келсе, же ал жетекчиликтен б(b)-пунктунда карапгандай тастыктоону ала албаса, анда аудитор жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырманы, мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык талап кылынуучу учурларды кошпогондо, кабыл албашы керек. Мындай мыйзамга же ченемдик актыга ылайык аткарылган тапшырма ушул стандарттын талаптарына жооп бербейт. Демек, жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк жөнүндө аудитордук корутунду ушул стандартка ылайык аткарылганын көрсөтпөшү керек. Аудитор тапшырманын шарттарына ушул фактыга тийиштүү көрсөтмөнү киргизүүгө тийиш. Аудитор ошондой эле, бул фактынын, жалпыланган финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоого негиз болгон финанссылык отчеттүүлүктүн аудити боюнча тапшырмага тийгизе турган таасирин аныктоого тийиш.

Жол-жоболордун мүнөзү

8. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк жөнүндө аудитордук пикирди билдириүгө негиз түзүү үчүн аудитор зарыл деп эсептеген төмөнкүдөй жол-жоболорду жана башка бардык жол-жоболорду аткарууга тийиш:
- (a) жалпыланган финанссылык отчеттүүлүк өзүнүн жалпыланган мүнөзүн талаптагыдай ачып көрсөтүүсүн жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттүүлүктүү аныктоосун баалоо;

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРУУ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

- (b) эгерде жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жок берилсе, мындай жалпыланган финанссылык отчеттуулук төмөнкүлөрдү так сыйпаттап бере турганын баалоо:
- (i) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук кимден жана каерден алынышы мүмкүн экенин; же
- (ii) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларына берүү милдеттүү эмес экендигин караган жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн критерийлерин белгилеген мыйзам же ченемдик актыны;
- (c) жалпыланган финанссылык отчеттуулук колдонулуучу критерийлерди талаптагыдай түрдө ачып береби, баалоо;
- (d) жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктагы тийиштүү маалыматтарга дал келээр-келбесин же анын негизинде аны кайра эсептөөгө болорун аныктоо үчүн, жалпыланган финанссылык отчеттуулукту аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктагы тийиштүү маалымат менен салыштыруу;
- (e) жалпыланган финанссылык отчеттуулук колдонуудагы критерийлерге ылайык даярдалганбы, баалоо;
- (f) жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун максатын эске алуу менен, жалпыланган финанссылык отчеттуулук зарыл маалыматтарды камтыйбы жана мындай жагдайларда пайдалануучуларды адаштырбоо үчүн талаптагыдай денгээлде жалпыланганбы, баалоо;
- (g) мыйзамда же ченемдик актыда аудиттен өткөн финанссылык отчетторду жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларына берүү милдеттүү эмес экендиги жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн критерийлер белгиленгенин кошпогондо (A8-пунктту караңыз) жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучулары аудиттен өткөн финанссылык отчетко эч кандай тоскоолдуксуз жете алабы, баалоо;

Аудитордук пикирлердин формасы

9. Эгерде аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирлерди билдириүү негиздүү болуп саналат деген тыянакка келсе жана эгерде, мыйзамга же ченемдик актыларга

ылайык башка талап кылынбаса, аудитордук пикир төмөнкүдөй баяндалыштардын бириң камтууга тийиш (A9-пунктун караңыз):

- (a) жалпыланган финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелери боюнча [колдонулуучу критерийлерге] ылайык аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка шайкеш келет; же
- (b) жалпыланган финанссылык отчеттуулук [колдонулуучу критерийлерге] ылайык аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпылоосу болуп саналат.
10. Эгерде мыйзамда же ченемдик актыда жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө 9-пунктта сыпталган баяндалыштардан айырмаланган пикирлерди билдириүү үчүн баяндалыш каралса, аудитор төмөнкүдөй укуктарга ээ:
- (a) 8-пунктта сыпталган жол-жоболорду жана каралган пикирлерди билдириүү үчүн аудиторго зарыл болгон ар кандай кошумча жол-жоболорду колдонуу; жана
- (b) жалпыланган финанссылык отчеттуулукту пайдалануучулар аудитордун жалпыланган финанссылык отчеттуулукка карата пикирин туура эмес түшүнүү мүмкүндүгүн, эгер ошондой болсо, жалпыланган финанссылык отчеттуулук тууралуу аудитордун корутундусундагы кошумча түшүндүрмөнү берүүдө, туура эмес түшүнүп алуу ыктымалдыгын төмөндөтүү мүмкүндүгүн баалоо.
11. Эгерде, 10(b)-пунктунда айтылган жагдай келип чыккан учурда, аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук тууралуу аудитордук корутундусундагы кошумча түшүндүрмөн туура эмес түшүнүп алуу мүмкүндүгүн азайтпайт деген тыянакка келсе, анда аудитор мыйзам же ченемдик укуктук актыларга ылайык муна жасоого ал милдеттүү болгон учурларды кошпогондо, тапшырманы кабыл албашы керек. Мындай мыйзамга же ченемдик актыга ылайык аткарылган тапшырма ушул стандарттын талаптарына жооп бербейт. Демек, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда тапшырма ушул стандартка ылайык аткарылганы жөнүндө көрсөтмө болбошу керек.

Иштерди аткаруу мөөнөттөрү жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундунун күнүнөн кийинки окуялар

12. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундудан кечирээк күнде берилиши мүмкүн. Мындай учурларда жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук

**ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР**

корутундуунун күнүнөн кийин болгон жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукта алар жөнүндө маалыматтын ондоп түзөлүшүн жана ачып көрсөтүүсүн талап кыла турган (A10-пунктту караңыз) окуялардын таасирин чагылдыrbай турганы көрсөтүлүшү керек.

13. Аудитор аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнө карата болгон, бирок аудиторго алар тууралуу мурда белгилүү болбогон фактылар жөнүндө биле алат. Мындай учурларда аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундууну АЭС 560ка³ ылайык, ал мындай аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата колдонулуучу ушундай фактылардын каралышы аяктамайынча чыгарбашы керек.

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документтердеги маалыматтар

14. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана мындай отчет жөнүндөгү аудитордук корутундууну камтыган документке киргизилген маалыматты карап чыгышы жана ушул маалымат менен жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун ортосунда олуттуу айырмачылыктар бар же жок экендигин аныктоого тийиш.
15. Эгерде аудитор олуттуу айырмачылыктарды аныктаса, ал бул маселени жетекчилик менен талкуулоого жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукта же жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана ушул отчет тууралуу аудитордук корутунду камтылган документке киргизилген маалыматтарды өзгөртүү зарылчылыгы бар же жок экенин аныктоого тийиш. Эгерде аудитор маалымат өзгөртүлүшү керек экенин аныктаса, жетекчилиги бул маалыматка зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн баш тартса, анда аудитор шартка ылайык, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду үчүн кесепеттерди карап чыгууну кошо алганда, тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш (A11-A16-пункттарды караңыз).

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду

Аудитордук корутундуунун элементтери

³ АЭС 560 «Отчеттүк күндөн кийинки окуялар».

16. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду өз ичине төмөнкү элементтерди⁴ камтууга тийиш (A23-пунктту караңыз):
- (a) бул документ көз карандысыз аудитордун корутундусу экендигин так көрсөткөн аталышты (A17-пунктту караңыз);
 - (b) даректелүүчүнү (A18-пунктту караңыз);
 - (c) жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун курамына кирген ар бир отчеттун аталышын кошкондо, аудитор корутунду берип жаткан жалпыланган финанссылык отчеттуулукту идентификациялоону (A19-пункт);
 - (d) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту идентификациялоону;
 - (e) 20-пунктка ылайык ачык айтылган пикирди (9-11-пункттарды караңыз):
 - (f) жалпыланган финанссылык отчеттуулукта, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына ылайык, ачып көрсөтүлүгө тийиш болгон маалыматтардын бардыгы эле ачып көрсөтүлбөйт жана жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен таанышшуу, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук менен таанышшуун алмаштырбайт деп көрсөтүлгөн билдириүүнү;
 - (g) эгерде колдонууга болсо, 12-пунктта талап кылынган билдириүүнү;
 - (h) ушул корутундунун күнүн көрсөтүү менен жана 19-20-пункттардын талаптарын, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө ошол фактыны эске алуу менен, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун аудитордук корутундусуна модификацияланбаган пикирди билдириген шилтемени;
 - (i) жетекчиликтин⁵ колдонулуучу критерийлерге ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоого жоопкерчилик тартаарын түшүндүргөн жалпыланган финанссылык отчеттуулук учун жетекчиликтин⁶ жоопкерчилигин сыйкаттоону;

⁴ Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда модификацияланган жагдайлар караган 19-20-пункттар, аталган пунктта саналгандардан тышкary кошумча элементтерди пайдаланууну талап кылат.

⁵ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

⁶ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

- (j) аудитор, жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун бардык олуттуу мамилелеринде шайкеш келээри [*жес атталган отчеттуулук, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпыланышы болуп саналаары*] тууралуу аудитор тарабынан ушул стандартка ылайык жүргүзүлгөн жол-жоболордун негизинде айтылган пикирлерине карата жоопкерчилик тартаары тууралуу билдириүүнү;
- (k) аудитордун колун;
- (l) аудитордун дарегин;
- (m) аудитордук корутундуунун күнүн (A20-пунктту караңыз).
17. Эгерде жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун даректелүүчүсү аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун даректелүүчүсү болуп саналбаса, аудитор башка даректелүүчүнү колдонуу максатка ылайык экенин баалоого тийиш (A18-пункткун караңыз).
18. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүн көрсөтүүгө тийиш, ал төмөнкү күндөрдөн эрте болбоого тийиш (A20-пунктту караңыз):
- (a) аудитор, анын негизинде, ал жалпыланган финанссылык отчеттуулук даярдалгандыгын тастыктаган документти кошо алганда, пикирин билдирген жана ыйгарым укуктарга ээ болгон адамдар да ал үчүн өз жоопкерчилигин ырастаган жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алган күн; жана
- (b) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун аудитордук корутундусунун күнү.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга шилтеме (23-пунктту караңыз)

19. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду өз ичине:
- (a) АЭС 705ке (кайра каралган)⁷ ылайык коюлган шарты бар пикириди;
- (b) АЭС 706га (кайра каралган)⁸ ылайык «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн же «Башка маалыматтар» бөлүмүн;⁸

⁷ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир».

- (c) АЭС 570ке (кайра каралган)⁹ ылайык «*Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик*» бөлүмүн;
- (d) АЭС 701ге (кайра каралган)¹⁰ ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматтарды; же
- (e) АЭС 720га (кайра каралган)¹¹ ылайык башка маалыматтардын ондолбогон олуттуу бурмaloолорун сыйпаттаган билдириүүнү камтыган учурларда;

аудитордо жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун бардык олуттуу мамилелерине шайкеш келээрине же колдонулуучу критерийлерге ылайык анын ишенимдүү жалпылоосу болуп саналаарына ишеними бар, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду 16-пунктта каралган элементтерге кошумча дагы:

- (i) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду өз ичине коюлган шарты бар пикирди, «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн, «Башка маалыматтар» бөлүмүн, «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик» бөлүмүн, аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты же башка маалыматтардын ондолбогон олуттуу бурмaloолорун сыйпаттаган билдириүүнү (A21-пунктту караңыз) камтый турганын көрсөтүүгө;
- (ii) төмөнкүлөрдү сыйattoого тийиш (A22-пунктун караңыз):
 - a. аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө коюлган шарты бар пикирди билдириүү үчүн негизин жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукка анын таасирин, эгерде мындай болгон болсо;
 - b. аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундудагы «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүндө, «Башка маалыматтар» бөлүмүндө же «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик» бөлүмүндө көрсөтүлгөн маселени жана анын жалпыланган финанссылык отчеттуулукка тийгизген таасирин, эгерде мындай болсо; же

⁸ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» болумдору»

⁹ АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү», 22-пункт

¹⁰ АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо».

¹¹ АЭС 720 (кайра каралган) «Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттери».

**ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР**

- c. башка маалыматтардын ондолбогон олуттуу бурмaloолорун жана эгерде мындай бар болсо, анын кысача финанссылык отчетто жана алар боюнча аудитордук корутундуда камтылган маалыматка тийгизген таасирин (A15-пункттуу караңыз).
20. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду терс пикирди же пикирин билдируүдөн баш тартууну камтыган учурларда, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду 16-пункттун элементтеринен тышкary төмөнкүлөрдү камтыйт:
- (a) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду терс пикирди камтый тургандыгын же өз пикирин билдируүдөн баш тартканын көрсөтүүнү;
 - (b) терс пикирди билдируү же өз пикирин билдируүдөн баш тартуу үчүн негизин сыйпаттоону; жана
 - (c) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө терс пикирден же пикирин билдируүдөн баш тартуу себептеринен улам, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирин билдириүүгө болбой турганын көрсөтүүнү (A23-пунктун караңыз).

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук тууралуу модификацияланган пикир

21. Эгерде, жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун бардык маанилүү мамилелеринде шайкеш келбесе же колдонулуп жаткан критерийлерге ылайык, анын ишенимдүү жалпылоосу болуп эсептөлбесе жана жетекчилик зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн баш тартса, анда аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө терс пикирин билдириүүгө тийиш (A23-пункттуу караңыз).

Эсепке алуу принциптерине карата таратууга, колдонууга же пайдалануучулардын көнүлүн бурууга чек коюу

22. Эгерде аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу таратуу же пайдалануу чектелген болсо же аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун атайын багыттагы концепциясына ылайык даярдалгандын эскертсе, аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга ушундай эле чектөөлөрдү же эскертуүлөрдү киргизүүгө тийиш.

Салыштырмалуу маалыматтар

23. Эгерде, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукта салыштырмалуу маалыматтар камтылса, ал эми жалпыланган финанссылык отчеттуулук мындай маалыматтарды камтыбаса, анда аудитор конкреттүү тапшырманын мындай жагдайларында анын жоктугу негиздүү экенин аныктоого тийиш. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуудагы салыштырмалуу маалыматтарды негизсиз жок болушунун таасирин аныкташи керек (A24-пункттуу караңыз).
24. Эгерде жалпыланган финанссылык отчеттуулук башка аудитор тарабынан берилген корутунду менен салыштырма маалыматтарды камтыса, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду да ошондой эле, АЭС 710дун¹² талаптарына ылайык аудитор, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга киргизүүгө тийиш болгон маалыматтарды камтууга тийиш (A25-пункттуу караңыз).

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен бирге берилген, аудиттен отпөгөн кошумча маалымат

25. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен бирге берилген, аудиттен отпөгөн кошумча маалымат менен ушул жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун ортосундагы так айырманын бары-жогун баалоосу керек. Эгерде аудитор ишканы тарабынан берилген аудиттен отпөгөн кошумча маалымат, аудиттен отпөгөн кошумча маалымат менен жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун ортосунда так айырмачылыкты жүргүзүүгө мүмкүндүк бербейт деген тыянакка келсе, аудитор аудиттен отпөгөн кошумча маалыматты берүүнү өзгөртүүнү жетекчиликтен суралышы керек. Эгерде жетекчилик мууну аткаруудан баш тартса, аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук тууралуу аудитордук корутундуда бул корутунду мындай маалыматка жайылтылбагандыгын түшүндүрөт (A26-пункттуу караңыз).

Аудитордун ассоциацияланышы

26. Эгерде аудиторго ишканы, аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду бергендиги жөнүндө, жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документте билдири тургандыгы, бирок ошол эле учурда ишканы бул документке тиешелүү аудитордук корутундууну киргизбегендиги белгилүү болсо, аудитор

¹² АЭС710 «Салыштырмалуу маалымат - салыштырылуучу көрсөткүчтөр жана салыштырма финанссылык отчеттуулук».

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРУУ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

жетекчиден көрсөтүлгөн документке аудитордук корутундуу киргизүүнү талап кылышы керек. Эгерде муну жетекчилик жасабаса, аудитор, жетекчиликтин билүү документтеги аудиторду жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен туура эмес ассоциацияланышына жол бербөө үчүн башка тиешелүү чарапарды аныкташы жана кабыл алыши керек (A27-пункттуу караңыз).

27. Аудитор ишкананын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө корутундуу берүү боюнча тапшырманы аткаруу үчүн тартылышы мүмкүн, бирок ошол эле учурда жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуу берүү боюнча тапшырманы аткаруу үчүн тартылбайт. Эгерде мындай учурда аудитор, ишкана аудиторго жана жалпыланган финанссылык отчеттүнүн негизинде түзүлгөнүнө карата көрсөтмөнү камтыган кандайдыр-бир документте билдириүү жасоону пландаштырып жатканы ага маалым болсо, ал төмөнкүлөргө ынанууга тийиш:
- (a) аудиторго карата көрсөтмө аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун контекстинде жасалганина; жана
 - (b) билдириүү аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулук тууралуу корутундуу берген деген тыянакты чыгарууга мүмкүндүк бербесине.

Эгерде (a) же (b) пунктчаларынын шарттары аткарылбаса, аудитор билдириүүнү ушул шарттар аткарылгандай же ушул документтеги аудиторго шилтеме кылбагыдай түрдө өзгөртүүнү талап кылууга тийиш. Ишкана альтернатива катары жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуу берүү боюнча тапшырманы аткаруу үчүн аудиторду тарта алат жана тиешелүү аудитордук корутундууну документке киргизе алат Эгерде жетекчилик билдириүүнү өзгөртпөсө, аудиторго көрсөтмөнү алыш салбаса же жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документке киргизбесе, аудитор жетекчиликке ал аудиторго карата көрсөтмөгө мақул эместиги жөнүндө кабарлоого, ошондой эле жетекчилик аудиторго карата ойдогудай эмес көрсөтмөнү колдонушуна жол бербөө үчүн башка тиешелүү чарапарды аныктоого жана көрүүгө тийиш (A27-пункттуу караңыз).

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Тапшырманы кабыл алуу (5–6-пункттарды караңыз)

- A1. Анын негизинде жалпыланган финанссылык отчет түзүлүүчү финанссылык отчеттуулуктун аудити, аудиторго ушул стандарттын талаптарына ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулукка карата анын милдеттенмелерин аткаруу учун зарыл болгон билимди берет. Ушул стандартты колдонууда, жалаң эле анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди түзүүгө мүмкүн болгон жетиштүү жана талаптагыдай далилдерди камсыз кыла албайт, эгер аудитор жалпыланган финанссылык отчеттун негизинде финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзбесө.
- A2. Жетекчиликтин 6-пунктта сыйпатталган жоболор менен макулдугу тапшырманын шарттары менен анын жазуу жүзүндөгү макулдугун алуу жолу менен ырасталышы мүмкүн.

Критерийлер (6(а)-пунктун караңыз)

- A3. Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун бардык маанилүү мамилелеринде жалпыланган финанссылык отчеттуулукту ылайык көлтириүү же аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпылоосун камсыз кылуу учун жетекчиликтен жалпыланган финанссылык отчетто чагылдырылууга тийиш болгон маалыматты аныктоону талап кылат. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук өзүнүн мүнөзү боюнча топтолгон маалыматтарды камтыгандыктан жана анда маалыматтын чектелген көлөмү ачып көрсөтүлгөндүктөн, мындай жагдайларда мындай отчеттуулук адашуга алып келбеши учун зарыл болгон маалыматты камтыбай коюу тобокелдиги жогору. Бул тобокелдик жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун белгиленген критерийлердин жоктугуна байланыштуу көбөйт.
- A4. Колдонуучу критерийлердин алгылыктуулугуна карата аудитордун чечимине таасир этиши мүмкүн болгон факторлор төмөнкүлөрдү камтыйт:
 - ишкананын спецификасын;
 - жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун максаты;
 - жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларынын маалыматтык керектөөлөрү; жана
 - колдонулуучу критерийлер мындай жагдайларда пайдалануучуларды адаштыrbай турган жалпыланган финанссылык отчеттуулукка алып келүү ыктымалдыгы.

ISA

- A5. Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн критерийлер стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктую же ишкана тарабынан таанылган, же болбосо мыйзам же ченемдик акт менен белгиленген болушу мүмкүн. АЭС 210¹³ сыпатталган финанссылык отчеттуулук менен байланышкан учурлардай эле, көп учурларда, аудитор мындай критерийлер ылайыктуу деп ойлошу мүмкүн.
- A6. Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн белгиленген критерийлер жок болгондо, мындай критерийлер конкреттүү тармакта кабыл алынган практиканын негизинде, мисалы, жетекчилик тарабынан иштелип чыккан болот. Мындай жагдайларда алгылыктуу критерийлерди колдонуу жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоого алыш келет, анда:
- (a) анын жалпыланган мүнөзү тиешелүү түрдө ачып көрсөтүлүп, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук идентификацияланат;
 - (b) кимде же кайсы жерде финанссылык отчеттуулук алышыны мүмкүн экендиги ачык сыпатталган же эгерде мыйзамда же ченемдик актыда каралган жалпыланган финанссылык отчеттуулукту болжолдуу пайдалануучуларга аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту милдеттүү түрдө берүү карапбаса жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн критерийлер белгиленсе, ушул мыйзамга же ченемдик актыга көрсөтмө камтылат;
 - (c) колдонулуучу критерийлер жөнүндө маалымат талаптагыдай ачып көрсөтүлгөн;
 - (d) берилген маалыматтар аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукта тиешелүү маалымат менен макулдашылат же ошол маалыматтардын негизинде кайра эсептелиши мүмкүн; жана
 - (e) жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун максатын эске алуу менен пайдалануучуларды мындай жагдайларда жаңылышууга алыш келбөө үчүн жалпылоонун тиешелүү деңгээлде сунушталган зарыл маалыматы камтылат.
- A7. Жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун жалпыланган мүнөзүн талаптагыдай ачып көрсөтүү жана А6(а)-пунктунда көрсөтүлгөндөй аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту идентификациялоо, мисалы, «20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун негизинде даярдалган

¹³ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу», А3 жана А8–А9-пункттар

жалпыланган финанссылык отчеттуулук» сыйктуу атальшты колдонуу аркылуу жетишиши мүмкүн

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун жеткиликтүүлүгүн баалоо (8-(g))-пунктун караңыз)

A8. Аудитордун аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучулары үчүн ашыкча тоскоолдуктарсыз жеткиликтүүлүгүнө баа берүүсү, көбүнчө, төмөнкү факторлордан көз каранды:

- аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту кимден же кайдан алууга боло тургандыгы жалпыланган финанссылык отчеттуулукта так сыпатталганбы;
- аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жарыяланганбы; же
- жетекчилик жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдонгон пайдалануучулары үчүн аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка эркин жетүү процессин киргизгенби.

Аудитордук пикирлердин формасы (9-пунктту караңыз)

A9. Жол-жобонун 8-пунктунда сыпатталгандарды аткаруу учурунда альнган далилдерди баалоого негизделген жана жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирди билдириүүнүн негиздүүлүгүн ырастоочу тьянак, аудиторго 9-пунктта көрсөтүлгөн түшүндүрмөлөрдүн бирин камтыган пикирин билдириүүгө мүмкүндүк берет. Кайсы түшүндүрмөнү колдонуу керектиги боюнча аудитордун чечимине белгилүү бир юрисдикциядагы жалпы кабыл альнган практика таасир этиши мүмкүн.

Иштерди аткаруу мөөнөттөрү жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнөн кийинки окуялар (12-пунктту караңыз)

A10. 9-пунктта айтылган жол-жоболор финанссылык отчеттүн аудитинин жүрүшүндө же ал өткөрүлгөндөн кийин дароо аткарылат. Эгерде аудитор аудит аяктагандан кийин жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуу берсе, ал аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата кошумча аудитордук далилдерди алууга же, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду күнүнөн кийин болгон окуялардын таасири тууралуу билдириүүгө милдеттүү эмес, анткени жалпыланган финанссылык отчеттуулук ушул аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун негизинде түзүлгөн жана анын жаңылоосу болуп саналбайт.

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документтердеги маалыматтар (14-15-пунктту караңыз)

- A11. АЭС 720 (кайра карапланган) финанссылык отчеттуулук аудитинин алкагындағы башка маалыматтарга карата аудитордун милдеттерин регламенттейт. АЭС 720 (кайра карапланган) контекстиндеги башка маалымат – бул ишкананың жылдык отчетуна киргөн финанссылык же финанссылык эмес маалымат (финансалык эсептөөдөн жана ушул отчет тууралуу аудитордук корутундуудан айырмаланат). Жылдык отчет финанссылык отчеттуулукту жана бул отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу камтыйт же ага тиркелет.
- A12. Экинчи жағынан, 14-15-пункттар жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана ал отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу камтыган документке киргизилген маалыматтарга карата аудитордун милдеттерин белгилейт. Бул маалымат төмөнкүлөрдү камтыши мүмкүн:
- жылдык отчетко киргизилген башка маалыматтардын алкагында аткарылуучу айрым же бардык маселелер (мисалы, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана ушул отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу жылдык кыскача отчеттүн курамына киргөн учурда) же
 - жылдык отчетко киргизилген башка маалыматтын алкагында карапбаган маселелер.
- A13. Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана бул отчет жөнүндө аудитордук корутундуу камтыган документке киргизилген маалыматты карап чыгууда аудитор мындей маалымат адаштырууга алып келээрин жана ал ага тиешелүү чарапларды көрүүгө туура келээрин аныкташы мүмкүн. Тиешелүү этикалык талаптар аудитор болжолдогон маалымат менен алдын ала ассоциацияланганда, аудитор олуттуу даражада жалган же адаштырган билдириүүнү, туура эмес даярдалган билдириүүлөрдү же маалыматтарды камтыган, же болбосо камтылбай калган же бир маанилүү эмес баяндалган маалыматтарды камтыган жагдайларды болтурбоо керектигин караштырат.¹⁴

Жылдык отчетто башка маалыматтарга киргизилген кээ бир же бардык маселелерге тиешелүү жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документтеги маалымат

- A14. Маалымат жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана ошол отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуу камтыган документке

¹⁴ Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этикасынын кодекси (БЭЭСК Кодекси), 110.2-пункт.

киргизилген учурларда жана ушул маалымат жылдык отчеттогу башка маалыматтарга киргизилген айрым же бардык маселелерге тиешелүү болсо, ушундай башка маалыматтарга карата аткарылган иш АЭС 720га (кайра каралган) ылайык ушул стандарттын 14-15-пункттарынын максаттары үчүн жетиштүү болушу мүмкүн.

- A15. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда башка маалыматтардын ондолбогон олуттуу бурмaloосу көрсөтүлгөн учурларда жана андай бузулган олуттуу бурмaloо жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана бул отчет жөнүндө аудитордук корутунду камтыган документке киргизилген маалыматтын алкагында каралуучу маселеге тиешелүү болсо, жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен мынданай маалыматтын ортосунда олуттуу дал келбестиктер орун альшы мүмкүн же бул маалымат адашууга алып келиши ыктымал.

Жылдык отчеттогу башка маалыматтардын алкагында каралуучу маселелерге тиешелүү жалпыланган финанссылык отчеттуулукту камтыган документтеги маалымат

- A16. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду үчүн кесептеттерин карап чыгууну кошо алганда, жетекчилик баш тарткан учурда, аудитор тарабынан тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү керек болгон тиешелүү чараплар аныкталганда, конкреттүү жагдайларды эске алуу менен тиешелүү түрдө адаптацияланган АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары пайдалуу болушу мүмкүн.

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду

Аудитордук корутундуунун элементтери

Аталышы (16(а)-пунктун караңыз)

- A17. Бул корутунду көз карандысыз аудитордун корутундусу болуп санала тургандыгын көрсөткөн аталыш (мисалы, «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу»), аудитор көз карандысыздык принципин сактоого карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды аткарғанын ырастайт. Бул башка жактар чыгарған корутундулардан көз карандысыз аудитордун корутундусун айырмалап турат.

Даректелүүчүчү (16-(b), 17-пункттарды караңыз)

- A18. Жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун даректелүүчүсүн тандоонун тууралыгын аудитор тарабынан баалоосуна таасир этиши мүмкүн болгон факторлор, тапшырманын шарттарын, ишкананын спецификасын жана жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун максатын камтыйт.

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРУУ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту идентификациялоо (16(с)-пунктун караңыз)

- A19. Эгерде аудиторго жалпыланган финанссылык отчеттуулук жалпыланган финанссылык отчеттуулуктан жана мынданай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалыматты камтыган документке киргизиле турғандыгы белгилүү болсо, ал маалыматты берүүнүн формасы жалпыланган финанссылык отчеттуулук берилген беттердин номерлерин көрсөтүүгө мүмкүндүк береби деген маселени карап чыга алат. Бул пайдалануучуларга, ичине аудитордук корутунду кирген жалпыланган финанссылык отчеттуулукту идентификациялоого жардам берет.

Аудитордук корутунду берилген күн (16(m), 18-пункттарды караңыз)

- A20. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук даярдалгандыгын тастыктоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ болгон жана ал үчүн жоопкерчилики өзүнө алуучу жак же жактар тапшырманын шарттарына, ишкананын спецификасына жана жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун максатына жараша аныкталат.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга шилтеме (19-пунктту караңыз)

- A21. Ушул стандарттын 19(i)-пункту аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга, аудиттен өткөрүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду АЭС 701¹⁵ ке ылайык баяндалган аудиттин бир же бир нече негизги маселелери жөнүндө маалыматтарды камтыган учурларда, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө тийиштүү билдириүү киргизүүнү талап кылат. Бирок, аудитордон жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда аудиттин айрым негизги маселелерин сыйпаттоо талап кылбырайт.

- A22. 19-пунктка ылайык талап кылынган билдириүү же билдириүүлөр жана сыйпattама же сыйпattамалар ушул маселелерге көңүл буруу үчүн арналган жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышып чыгууда түйшөлтпөөсү керек. Талап кылынган сыйпattамалар маселенин же маселелердин мүнөзүн берүү үчүн арналган жана алар берилген финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундунун тиешелүү текстин толук кайталабоого тийиш.

¹⁵ АЭС 701, 13-пункт

Мисалдар (16, 19–21-пункттарды караңыз)

A23. Ушул стандарттын тиркемесинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундулардын мисалдары келтирилген, алар:

- (a) модификацияланбаган пикирлерди камтыйт;
- (b) аудитордун модификацияланган пикирин чыгарган аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун негизинде түзүлгөн;
- (c) модификацияланган пикирди камтыйт;
- (d) аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун негизинде түзүлгөн, эгерде мындай отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду АЭС 720га (кайра караплан) ылайык, башка маалыматтагы ондолгон олуттуу бурмaloорду көрсөткөн билдириүүнү камтysа; жана
- (e) аудиттеген финанссылык отчеттуулуктун негизинде түзүлгөн, эгерде мындай отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айын эмestик» бөлүмүн жана аудиттин башка негизги маселелери кирген маалыматтарды камтysа.

Салыштырмалуу маалыматтар (23-24-пункттарды караңыз)

A24. Эгерде аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук салыштырма маалыматтарды камтysа, анда жалпыланган финанссылык отчеттуулук да салыштырмалуу маалыматтарды камтууга тийиш деп болжолдонот. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукта салыштырмалуу маалыматтар катары салыштырылуучу көрсөткүчтөр же салыштырма финанссылык маалымат карапышы мүмкүн. АЭС 710до мындай айырмачылыктар финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга, анын ичинде, мурунку мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка аудит жүргүзгөн башка аудиторлорго карата көрсөтмөгө кандаýча таасир этээри сыппатталат.

A25. Аудитордун салыштырмалуу маалыматтардын жоктугу негиздүү же негизсиз экенине карата чечимине таасир этиши мүмкүн болгон жагдайлар, жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун мүнөзүн жана максатын, колдонулуучу критерийлерин жана жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларынын маалыматтык керектөөлөрүн камтыйт.

**Жалпыланган финанссылык отчеттуулук менен биргө берилген аудиттен
өтпөгөн кошумча маалымат (25-пункттуу караңыз)**

A26. АЭС 700дө (кайра каралган)¹⁶ аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук менен биргө аудиттен өтпөгөн кошумча маалымат берилген жана жагдайларга ылайык талаптагыдай адаптацияда 25-пункттун талаптарын колдонууда пайдалуу болушу мүмкүн болгон учурда колдонууга тийиш болгон талаптар жана сунуштамалар камтылат.

Аудитордун ассоциацияланышы (26-27-пункттарды караңыз)

A27. Эгерде жетекчилик талап кылышкан аракеттерди аткарбаса, аудитор кабыл ала турган башка тиешелүү чаралар өз ичине аудитордун талаптагыдай эмес көрсөтмөсү жөнүндө болжондонгон пайдалануучуларга жана башка белгилүү үчүнчү жактын пайдалануучуларына маалымат берүүнү камтыши мүмкүн. Аудитордун иш-аракеттеринин тартиби аудитордун юридикалык укуктарынан жана милдеттеринен көз каранды болот. Ошондуктан аудитор юридикалык консультация алуу үчүн кайрылуу максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн.

¹⁶ АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчет жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундууну түзүү», 53–54-пункттар

Тиркеме

(A23-пунктту караңыз)

Көз карандысыз аудитордун жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуларынын мисалдары

- 1-мисал. Белгиленген критерийлерге ылайык даярдалган жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирлер билдирилген. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду берилген күнгө караганда кыйла кечирээк күнгө коюлган. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду «*Иймердүүлүктүн үзгүлүткүсүздүгүнө караты олуттуу айкын эместик*» белүмүн жана аудиттин башка негизги маселелери жөнүндө маалыматты камтыйт.
- 2-мисал. Жетекчилик иштеп чыккан жана жалпыланган финанссылык отчетто талаптагыдай ачып көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык даярдалган жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду. Аудитор колдонулуучу критерийлер бул жагдайларда алгылыктуу болуп саналат деп белгилеген. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирлер айтылган. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду берилген күнгө коюлган. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду башка маалыматтын ондолбогон олуттуу бурмaloолорун сыппаттаган билдириүүнү камтыйт. Мынданай ондолбогон олуттуу бурмaloого кирген башка маалымат да, ошондой эле жалпыланган финанссылык отчеттуулукту жана ушул финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундууну камтыган документке киргизилген маалымат болуп саналат.
- 3-мисал. Жетекчилик иштеп чыккан критерийлерге ылайык даярдалган жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукта тиешелүү түрдө ачып көрсөтүлгөн жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду. Аудитор колдонулуп жаткан критерийлер шарттарга ылайыктуу экенин аныктады. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө коюлган шарты бар пикир билдирилди. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду,

**ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР**

анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнө коюлган.

- 4-мисал. Жетекчилик иштеп чыккан критерийлерге ылайык даярдалган жана жалпыланган финанссылык отчеттуулукта тиешелүү түрдө ачып көрсөтүлгөн жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду. Аудитор колдонулуучу критерийлер бул жагдайларда алгылыктуу болуп саналат деп белгиледи. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө терс пикир билдирилди. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнө коюлган.
- 5-мисал. Белгиленген критерийлерге ылайык даярдалган жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирлер билдирилген. Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулукка карата модификацияланбаган пикирин билдириүү мүмкүн эмес деген тыянакка келди. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуунун күнүнө коюлган.

1-мисал:

Жагдайлар төмөнкүдөй:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананың аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жөнүндө модификацияланбаган пикир билдирилген.
- Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун критерийлер белгиленген.
- Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга караганда кыйла кечирээк күнгө коюлган.
- Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду «Иишмердүүлүктүүн үзгүлүтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместик» болумүн камтыйт.
- Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда аудиттин башка негизги маселелери жөнүндө маалыматтар¹⁷ камтылат.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН ЖАЛПЫЛАНГАН
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

20X1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча жалпыланган балансстан, пайда жана зиян жөнүндө жалпыланган отчеттон, капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө жалпыланган отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө жалпыланган отчеттон, ошондой эле тиешелүү экспертуулөрдөн турган тиркелген жалпыланган финанссылык отчеттуулук, 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугуна негизделип түзүлгөн..

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген жалпыланган финанссылык отчеттуулук көрсөтүлгөн аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук менен болгон бардык

¹⁷ АЭС 701дин 15-пунктунда түшүндүрүлгөндөй, ишкананың өзүнүн мүнөзү боюнча өз иишмердүүлүгүн үзгүлүтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу айкын эместик аудиттин негизги маселеси болуп саналат, бирок ал тууралуу маалымат аудитордук корутундунун өзүнчө болумүндө АЭС 570тин (кайра каралган) 22-пунктуна ылайык ачып көрсөтүлүшү керек.

олуттуу мамилелерде (же *анын иишенимдүү жалпылоосу болуп эсептөлөт*) [белгиленген критерийлерди сыйкаттоого] ылайык макулдашылат

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукта [ABC ишканасынын финанссылык отчеттуулугун даярдоодо колдонулушу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын сыйкаттоого] ылайык ачып көрсөтүүлүгө тийиш бардык зарыл маалыматтар камтылган эмес. Ошондуктан, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордун корутундусу менен таанышуу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышууну алмаштыrbайт. Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө биздин корутундуунун күнүнөн кийин болуп өткөн окуялардын таасирин чагылдыrbайт.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай отчеттуулукка карата биздин корутунду

Биз 20Х2-жылдын 15-февралындагы биздин корутундуубуда аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата модификацияланбаган аудитордук пикирибизди билдиргенбиз. Мындай корутунду өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт:

- аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата 6-эскертүүгө көңүл бурган “*Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эмстик*” бөлүмү. Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун 6-эскертмесинде ABC ишканасы 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл ичинде ZZZ өлчөмүнде таза чыгым тартканы көрсөтүлөт жана ошол күнгө карата ABC ишканасынын учурдагы милдеттенмелери анын активдеринин жалпы суммасынан YYYга ашып кетти. Мындай окуялар же шарттар, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун 6-эскертүүсүндө баяндалган башка маселелер менен катар олуттуу айкын эместикитин бар экендигин көрсөтөт, ал болсо ABC ишканасынын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шектенүү алыш келиши мүмкүн. Бул маселелер жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун 5-эскертүүсүндө каралган;
- аудиттин башка¹⁸ негизги маселелери жөнүндө маалымат. [Аудиттин негизги маселелери - бул учурдагы мезгил үчүн биздин кесипкөй ой

¹⁸ Ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу айкын эмстик болбогон жагдайларда, “башкалар” деген сөздү аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматтары жөнүндө билдириүүгө киргизүү талап кылышыбайт..

жүгүртүүбүзгө ылайык финанссылык отчеттуулук үчүн маанилүү болгон маселелер.¹⁹

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин²⁰ жоопкерчилиги

Жетекчилик [белгиленген критерийлерди сыйкаттоого] ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчиликтүү.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилигигибиз Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 (кайра каралган) "Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмаларга" ылайык биз тарааптан аткарылган жол-жоболордун негизиндеги жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен еткөн финанссылык отчеттуулукка бардык олуттуу жагынан шайкеш келеби же жокпу (же *аталган отчеттуулук аудиттен еткөн финанссылык отчеттуулуктун ишиенимдүү жалтылоосу боло алабы*) деген пикирди билдириүүдө турат.

[Аудитордун колу]

[Аудитордун дареги]

[Аудитордук корутундуунун күнү]

¹⁹ Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулуктун аудити жөнүндө аудитордук корутундууну пайдалануучулар үчүн пайдалуу деп эсептеген негизги маселелерине карата кошумча түшүндүрмө киргизе алат.

²⁰ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

2-мисал:

Жагдайлар төмөнкүдей:

- Аудиттен откөн финансыйлук отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикир билдирилген.
- Критерийлери жетекчилик тарабынан иштелип чыкты жана талаптагыдай түрдө X эскертуусундө берилди. Аудитор критерийлер шарттарга ылайыктуу экенин аныктады.
- Жалпыланган финансыйлук отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду финансыйлук отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга коюлган, анын негизинде жалпыланган финансыйлук отчеттуулук түзүлгөн күндөгү число менен белгиленген.
- Аудиттен откөн финансыйлук отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду башка маалыматтын ондолбогон олуттуу бурмaloолорун сипаттоо менен билдириүү камтыйт. Мындай ондолбогон олуттуу бурмaloосу бар башка маалымат да, ошондой эле, жалпыланган финансыйлук отчеттуулукту жана ушул финансыйлук отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуну камтыган документке киргизилүүчү маалымат болуп саналат.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН ЖАЛПЫЛАНГАН
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

20X1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча жалпыланган баланстан, пайда жана зыян жөнүндө жалпыланган отчеттон, капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө жалпыланган отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө жалпыланган отчеттон, ошондой эле тиешелүү эскертуулөрдөн турган тиркелген жалпыланган финансыйлук отчеттуулук, 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн ABC ишканасынын аудиттен откөн финансыйлук отчеттуулугуна негизделип түзүлгөн.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген жалпыланган финансыйлук отчеттуулук көрсөтүлгөн аудиттен откөн финансыйлук отчеттуулук менен бардык олуттуу мамилелерде (же *анын ишиенимдүү жалпылоосу болуп саналат*) X эскертуусундөгү сипаттаманын негизинде макулдашылат.

Жалпыланган финансыйлук отчеттуулук

Жалпыланган финансыйлук отчеттуулукта [ABC ишканасынын финансыйлук отчеттуулугун даярдоодо колдонулушу аудиттен откөн финансыйлук отчеттуулукту даярдоо концепциясын сипаттоого] ылайык ачып көрсөтүүгө

тийиш бардык зарыл маалыматтар камтылган эмес. Ошондуктан, жалпыланган финанссылык отчеттуулук жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордун корутундусу менен таанышуу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышууну алмаштырайт.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай отчеттуулукка карата биздин корутунду

Биз 20Х2-жылдын 15-февралындагы биздин корутундубузда аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата модификацияланбаган аудитордук пикирибизди билдиргенбиз. [Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук 20Х1-жылдын жылдык отчетуна киргизилген. Аудиттеген финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда 20Х1-жылдагы жылдык отчеттун "Жетекчилик тарабынан финанссылык абалды жана иштин натыйжаларын талдоо жана баалоо" бөлүмүндө камтылган башка маалыматтардагы ондолбогон олуттуу бурмaloолорду сипаттоо менен жазылган билдириүү камтылат. «Жетекчилик тарабынан финанссылык абалды жана иштин натыйжаларын талдоо жана баалоо» бөлүмү жана андагы башка маалыматтардын ондолбогон олуттуу бурмaloолору 20Х1-жылдын кыскача жылдык отчетунда да камтылган.] *[Башка маалыматтагы ондолбогон олуттуу бурмaloолордун сипаттамасы].*

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин²¹ жоопкерчилиги

Жетекчилик жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн X эскертуусундө сипатталган негизде жоопкерчиликтө болот.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилигибиз Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 (кайра каралган) "Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмаларга" ылайык биз тарааптан аткарылган жол-жоболордун негизиндеgi жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка бардык олуттуу жагынан шайкеш келеби же жокпу (же *аталган отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун иишенимдүү жалтылоосу боло алаабы*) деген пикерди билдириүүдө турат.

[Аудитордун колу]

[Аудитордун дареги]

[Аудитордук корутундуунун күнү]

²¹ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

3-мисал:

Жагдайлар төмөнкүдөй:

- Аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулук жөнүндө коюлган шарты бар пикир билдирилген.
- Критерийлери жетекчилик тарабынан иштелип чыкты жана талаптагыдай түрдө X эскертүүсүндө берилди. Аудитор критерийлер шарттарга ылайыктуу экенин аныктады.
- Жалпыланган финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга коюлган, анын негизинде жалпыланган финансыйлык отчеттуулук түзүлгөн күнгө коюлду.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН ЖАЛПЫЛАНГАН
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

20Х1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча финансыйлык абалы жөнүндө жалпыланган отчеттон, жыйынды киреше жөнүндө жалпыланган отчеттон, өздүк капиталдагы өзгерүүлөр жөнүндө жалпыланган отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө жалпыланган отчеттон, ошондой эле тиешелүү эскертүүлөрдөн турган жалпыланган финансыйлык отчеттуулук, 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун ABC ишканасынын (Ишкана) аудиттен өткөн финансыйлык отчеттунун негизинде түзүлгөн.

Биз 20Х2-жылдын²² 15-февралындагы корутундубузда билдирилгенбиз. Биздин пикрибиз боюнча, тиркелген жалпыланган финансыйлык отчеттуулукта көрсөтүлгөн финансыйлык отчеттуулук менен болгон олуттуу мамилелерде (же анын ишиенимдүү жалпылоосу болуп саналат) X эскертүүсүндө сыппатталган негизде макулдашылат. Бирок, жалпыланган финансыйлык отчеттуулук 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун ABC ишканасынын аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулугундай эле деңгээлдеги бурмалоону камтыйт.

²² Аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундудагы жалпыланган финансыйлык отчеттуулукка карата "Пикир" белгүнө коюлган шарты бар ушул шилтемени киргизүү, аудитор жалпыланган финансыйлык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирин билдирилген да, жалпыланган финансыйлык отчеттуулук олуттуу бурмалоо камтыйлган, аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулукту чагылдырып жаткандыгын пайдалануучуларга түшүнүүгө жардам берет.

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукта [ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчетун даярдоодо колдонула турган финанссылык отчеттуу даярдоо концепциясын сыйпаттоого] ылайык ачып көрсөтүлүгө тийиш болгон маалыматтардын бардыгы эле камтылбайт. Андиктан, жалпыланган финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулуктун аудитордук корутундусу менен таанышшуу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышшууну алмаштыrbайт.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай отчеттуулукка карата биздин корутунду

Биз 20X2-жылдын 15-февралындагы корутундубазда аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата квалификацияланган аудитордук пикирибизди билдиргенбиз. Биздин квалификацияланган аудитордук пикирибиздин негизи [жетекчилик запастарды өздүк нарктын жана сатуунун мүмкүн болгон таза баасынын – эки сумманын эң азы боюнча эмес, өздүк наркы боюнча гана чагылдырган, бул Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынан четтөө] болуп саналат. Ишкананын бухгалтердик жазуулары, эгерде жетекчилик эки сумманын ичинен эң азы – өздүк наркы жана сатуунун мүмкүн болгон таза баасы боюнча чагылдырганда, запастардын наркы сатуунун таза баасына чейинки XXX суммасына азайтылыши керектигин көрсөтүп турат. Демек, сатуунун өздүк наркы XXXга көбөймөк, ал эми пайдалыгы, таза киреше жана өздүк капитал тиешелүүлүгүнө жараша XXX, XXX жана XXX азайган болмок.

Жалпыланган финанссылык отчет үчүн жетекчиликтин²³ жоопкерчилиги

Жетекчилик X эскертуусунде сыйпатталган негизде жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчилик тартат.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилигидиз Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 (кайра каралган) "Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмаларга" ылайык биз тарааптан аткарылган жол-жоболордун негизиндеги жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка бардык олуттуу жагынан шайкеш келеби же жокпу (же аталган отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун иишенимдүү жалтылоосу боло алабы) деген пикирди билдириүүдө турат.

²³ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

ЖАЛПЫЛАНГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ КОРУТУНДУ БЕРҮҮ
БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАР

[Аудитордун колу]

[Аудитордун дареги]

[Аудитордук корутундуунун күнү]

4-мисал.:

Жагдайлар төмөнкүдөй:

- Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө терс пикир билдирилген.
- Критерийлери жетекчилик тарабынан иштелип чыкты жана талаптагыдай түрдө Х эскертүүсүндө берилди. Аудитор критерийлер жагдайларга ылайыктуу экенин аныктады.
- Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга коюлган, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн күнгө коюлду.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН ЖАЛПЫЛАНГАН
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир билдириүүдөн баш тартуу

20Х1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча жалпыланган баланстан, пайда жана зыян жөнүндө жалпыланган отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө жалпыланган отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун ака каражаттарынын кыймылы жөнүндө жалпыланган отчеттон, ошондой эле тиешелүү эскертүүлөрдөн турган жалпыланган финанссылык отчеттуулук, 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугуна негизделип түзүлгөн.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук тууралуу биздин корутундунун "Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жасана бул отчеттуулукка карата биздин корутунду" бөлүмүндө сыйпатталган терс пикирди билдириүүнүн кесепетинен улам, тиркелүүчү жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди билдириүүгө жол берилбейт.

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукта [ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчетун даярдоодо колдонула турган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын сыйпаттоого] ылайык ачып көрсөтүлүүгө тийиш болгон маалыматтардын бардыгы эле камтылбайт. Андыктан, жалпыланган финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулуктун аудитордук корутундусу менен таанышуу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышууну алмаштыrbайт.

**Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай отчеттуулукка
карата биздин корутунду**

20Х2-жылдын 15-февралындагы корутундубузда биз 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн АВС ишканасынын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук терс пикирибизди билдиригенбиз. Аудитордук терс пикирди билдириүү үчүн негиз болуп [аудитордук терс пикирди билдириүү үчүн негизди сипаттоо] эсептелген.

Жалпыланган финанссылык отчет үчүн жетекчиликтин²⁴ жоопкерчилиги

Жетекчилик Х эскертуусундө сипатталган негизде финанссылык отчеттуулукту даярдо үчүн жоопкерчилик тартат.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилигиз Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 (кайра каралган) "Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмаларга" ылайык биз тарааптан аткарылган жол-жоболордун негизиндеги жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка бардык олуттуу жагынан шайкеш келеби же жокпу (же аталган отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпылоосу боло алабы) деген пикирди билдириүүде турат.

[Аудитордун колу]

[Аудитордун дареги]

[Аудитордук корутундунун күнү]

²⁴ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин

5-мисал:

Жагдайлар төмөнкүдөй:

- Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикир билдирилген.
- Жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн критерийлер белгиленген.
- Аудитор жалпыланган финанссылык отчеттуулукка карата модификацияланбаган пикирди билдириүү мүмкүн эмес деген тыйянакка келди.
- Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга коюлган, анын негизинде жалпыланган финанссылык отчеттуулук түзүлгөн күнгө коюлду.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН ЖАЛПЫЛАНГАН
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тийиштүү даректелүүчү]

Терс пикир

20X1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча жалпыланган баланстан, пайда жана зыян жөнүндө жалпыланган отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө жалпыланган отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл үчүн ачка каражаттарынын кыймылы жөнүндө жалпыланган отчеттон, ошондой эле тиешелүү эскертуулөрдөн турган жалпыланган финанссылык отчеттуулук, 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугуна негизделип түзүлгөн.

Биздин пикирибиз боюнча "Терс пикирин билдириүү үчүн негиз" бөлүмүндө баяндалган жагдайлардын олуттуулугунан улам, жогоруда айттылган жалпыланган финанссылык отчеттуулук 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн [белгиленген критерийлерди сипаттоого] ылайык, ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу менен бардык олуттуу мамилелеринде макул болбойт (же ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугунун ишенимдүү жалпылоосу болуп саналбайт).

Терс пикирди билдириүү үчүн негиз

[Колдонулуучу критерийлерге ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулук, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук менен бардык олуттуу мамилелерде макул эместигине (же, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпылоосу болуп саналбайт) алыш келген маселени сипаттоо.

ISA

Жалпыланган финанссылык отчеттуулук

Жалпыланган финанссылык отчеттуулукта [ABC ишканасынын аудиттен өткөн финанссылык отчетун даярдоодо колдонула турган финанссылык отчеттуу даярдоо концепциясын сыйпаттоого] ылайык ачып көрсөтүлүүгө тийиш болгон маалыматтардын бардыгы эле камтылбайт. Андыхтан, жалпыланган финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулуктун аудитордук корутундусу менен таанышуу аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу жана мындай финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду менен таанышууну алмаштырайт.

Аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук жана мындай отчеттуулукка карата биздин корутунду

Биз 20X2-жылдын 15-февралындагы корутундубузда аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка карата модификацияланбаган аудитордук корутундубузду билдиригенбиз.

Жалпыланган финанссылык отчет үчүн жетекчиликтин²⁵ жоопкерчилиги

Жетекчилик [белгиленген критерийлерди сыйпаттоого] ылайык жалпыланган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчиликтө болот.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилигигибиз Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 810 (кайра каралган) "Жалпыланган финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырмаларга" ылайык биз тарааптан аткарылган жол-жоболордун негизиндеги жалпыланган финанссылык отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукка бардык олуттуу жагынан шайкеш келеби же жокпу (же аталган отчеттуулук аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун ишенимдүү жалпылоосу боло алабы) деген пикирди билдириүүдө турат.

[Аудитордун колу]

[Аудитордун дареги]

[Аудитордук корутундунун күнү]

²⁵ Же белгилүү бир юрисдикциядагы укуктук базанын контекстине туура келүүчү башка термин